

Лето № 3

Дневник 1925-26-27гг.

СССР
КУЗБАССКО-СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ИСТОРИКО-ПАМЯТНИКОВЫЙ
МУЗЕЙ
№ 869(3)

Содержание

всему падению...
мис махт газет мент
существ. во всем ка
идеи, они ~~идеи~~ 1
неосредств. на сн
еже, как с нуроману жан
и с родим. В стов оже
мис махт стов, нур
нам боратер, снхот
~~идеи~~ ~~идеи~~ ~~идеи~~ бор
сод по мн наделад
идеи менелоб и в нур
не берем оба гадд ба
лам между собой.
В нествену берем нур
Франсузу нурелоб стов
Брунн не наменувот
Брунн оден от дурон
жан как он бередурт
между собой. нур. дурел
на р. дурон намен
нуронн нурел, а нур. дур
нахт-камне - дурон-нур
гаде нурел он сн
нурел. дурел в дурон нурел
(Курелур кажал ив нур-нур
наур)

В нур нур дурел 2
сован стовелур кажалур
нуреладурону жан и газет
снхот нурел нурел стов
Брунн кажалур.
В нур надея стовелур кажалур
дурелелурел оден снхотелур
нурел стов
В нур кажалур дурелелур кажалур
нурел в стовелур нурел
нурел
В нур нурелу забел и снхотелур
нурел нурелур" нурел нурелелур
нурелелур. Но нурел стовелур забел
не забелелур стовелур и кажалур,
а кажалурелур и нурелелур
нурел нурелур нурел стов, кажалур
кажалур (нурел кажалур нурелелур)
нурел забел и нурелелур. нурелелур
нурел кажалур нурелелур стовелур
нурел нурелелур стовелур и кажалур
нурелелур стовелур и кажалур кажалур
нурел стов
нурел забелелур кажалур 12 и оден
нурел нурелелур. нурел нурел стовелур
нурелелур оденелур и нурелелур
не забелелур нурелелурелур кажалур
нурел нурел нурелелур стовелур
нурелелур и кажалур нурелелур

...то евангелие Павла и идеология и идеология
 судит с их понятием и идеями, что евангелие
 для евангелиста и евангелиста: евангелие Павла
 (евангелие Павла) - и, евангелие Павла
 о Павле, или евангелиста или евангелиста
 и евангелиста, евангелиста евангелиста евангелиста
 евангелиста, евангелиста евангелиста у Павла
 Павла или Павла евангелиста евангелиста, или
 или Павла евангелиста евангелиста евангелиста
 евангелиста евангелиста: "Если я все могу не
 Павла евангелиста, то Павла евангелиста или
 или Павла евангелиста, Павла евангелиста в
 Павла евангелиста, евангелиста евангелиста и евангелиста
 евангелиста Павла евангелиста." Павла евангелиста

Павла евангелиста евангелиста евангелиста. Павла евангелиста и
 евангелиста евангелиста и Павла евангелиста, Павла евангелиста
 Павла евангелиста (или Павла евангелиста), Павла евангелиста
 и Павла евангелиста евангелиста евангелиста евангелиста,
 Павла евангелиста евангелиста евангелиста и Павла евангелиста
 Павла евангелиста.

Павла евангелиста. Павла евангелиста евангелиста
 Павла евангелиста.

Земля наша невеста

Когда я еду с вами у лагуны⁴
она горит и вы не
можете садиться на гребль
или сажать. Это не
такая земля, как у вас
в саду и в огороде. Это
земля невесты. 29/5/27.

Seben menurut narasumber =

Sejarah Markul

6

- 1) dia adalah seorang yang
- 2) p. Karamukti - 1 m. dalam sejarah
- 3) p. Alimuddin
- 4) dia adalah seorang p. Alimuddin
- 5) ngajul yang p. Alimuddin - 10

Spina musca neuroscata

Pogon musca petenon erupta 7
to pagung. ruyun apse. geung
moyem. gabo us cloei. jof. ruyun
eek one gpyrow gada. nykhe
moyeseger us gade. bore. odu
nwan jow uan. ejan nykhe
(go syon thum ergotor alu) nge-
nir bug zleki. jan sam
fal'ah ofka undy ghe lud laun
n carak. Candi. Candi. Candi
(aens madun. gey laua.
Ba bouh gey gend. n the
ryun chous ruyun god. n the
pog. chure mah. ngoul. sakt
us odu menkw. om. por. gny. rod
geung. moyem. gabo. uen us
nykor. jan. us. chei. ruyun
dun. th. om. n the. od. thum
poge. petenon. erupta. 7
no. ruyun. apse.
bouh. us. ruyun. metadun.
n. gey. ngy. sakt. laun.
tepp. eak. jan. uen. on. jof.
sot. ofka. gely. 1. nykhe.
sif. ofka. ngy. us. gey. ofka. uen.
n. nykhe. n. nykhe. n. nykhe.
n. nykhe. n. nykhe. n. nykhe.
Zan. eak. of. la. gny. n.
tepp. eak. 1/2 21

Сам мисл новорачуна

или мајм, ств. рејеру
ерич ота (ср. нов. јер)

Константин Петровић 9
Самко. Тобочен, реја.
Маг. рејериски рејер
9 4.

рејер. устеза о рејерат
Чувананне рејериски
о рејерат и рејерат
под одури нов. рејер.

рејер. устеза о рејер
VI 1 Когнанди рејерат
рејериски рејерат о рејер. и рејер.
рејер. одујерни рејериски
рејер. рејер. рејер. и рејер.
рејер. рејер. рејер. рејер.
о рејер. рејер. рејер.

Туркоти Которови. рејер.
XII б. рејер. рејер. рејер. XVI -
XVII б.
рејер. рејер. рејер.

... ..

Удуге түрө

Мерген ^{ногочу} одун ^{ушбу} ушбу
Качпер маудолорун ^{бу} бу
Камар мерген ^{бу} бу
Тогор ^{Тогор - одогуна} ^{неподол оду} ¹⁷⁶⁰


Кыргыздын омурунун ^{ушу} ушу
 салмакты ^у у ^{конеге} конеге ^{уш} уш
 кыргыздын ^{түндү} түндү
 Моңол 1787г. аномуну ^{кор.} кор.

Берген о ^{конеге} конеге
Кыргыздын - Самууну
Элдеринин о ^{конеге} конеге ^{уш} уш

Дулдале кытти ^{Тамура} Тамура ^{салим} салим ^{ген} ген
 1) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 2) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 3) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 4) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 5) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 6) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 7) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 8) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 9) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 10) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 11) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 12) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 13) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 14) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 15) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 16) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 17) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 18) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 19) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 20) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 21) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 22) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 23) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 24) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 25) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 26) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 27) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 28) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 29) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 30) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 31) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 32) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 33) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 34) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 35) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 36) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 37) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 38) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 39) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 40) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 41) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 42) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 43) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 44) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 45) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 46) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 47) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 48) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 49) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз
 50) Санкырым этпас - ^{Кыргыз} Кыргыз

Сейчас пишу навозом...

Участок 1) Пог - кон - м - ...
- ...
2) Петля таят ...



Всего вышло на перевозку 1 м. -
в том числе 1 м. 1 м. 1 м.

4 збегна - 6 р.	
2 небукан - 6 р.	
купан в яму 1 р.	
мука - 5,50	
мука - 11	
	<hr/>
купан - 28,50	
	28

12

А. Кудряков 26
(с изданием в издании)
Кудряков с изданием.

Boyer

March

Apr. 24th - 1897
to 25th - 1897